

**Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын
Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу
филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук
даражасын ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д 10.24.700 диссертациялык
кенештин экспертик комиссиясынын мүчөсү, филология илимдеринин
доктору А. Э. Абдыкеримовын изденүүчү Токошева Жамила
Аттокуровнанын 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
жазган “Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгүндөгү
унгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз
тилине катыштыгы” аттуу диссертациясына**

КОРУТУНДУ ПИКИРИ


1. Диссертациялык иштин адистикке туура келиши.

Ж. Токошеванын “Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгүндөгү унгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” аттуу кандидаттык иши Д 10.24.700 диссертациялык кенештин багытына, профилине шайкеш келет. Анткени иште 10.02.01 – кыргыз тили адистигинин паспортуна туура келүүчү маселелер – Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” (“Түркий тилдер сөз жыйнагы”) сөздүгүндөгү зат атооч, сын атооч, сан атооч жана ат атооч сөздөрдүн (унгулардын) кыргыз тилине формалык жана семантикалык жактан катышына байланыштуу маселелер – сөздүктүн жана кыргыз тилинин материалдарынын негизинде иликтөөгө алынган.

Изилдөөнүн мазмуну жана жыйынтыктары 10.02.01 – кыргыз тили адистигинин талаптарына жооп берет.

2. Изилдөөнүн максатын Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” эмгегиндеги атооч сөз түркүмдөрүндөгү унгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилинде кездешгүүсүн жана лексика-грамматикалык маанилериндеги өзгөчөлүктөрдү, өзгөрүүлөрдү, андай өзгөчөлүктөрдүн, өзгөрүүлөрдүн себептерин, ал сөздөрдүн байыркы формалык жана семантикалык көрүнүшү менен азыркысын салыштыруу түзгөн. Бул максатты ишке ашыруу үчүн, жалпысынан, төмөнкүдөй изилдөө иштери аткарылган:

- Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгү боюнча жалпы сыпаттама берилген;



- Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгүндөгү уңгу сөздөрдүн фонетикалық, грамматикалық, лексикалық жалпылыктары тектештирме-тарыхый методдун негизинде салыштырылган;
- эмгектеги сөздөр менен кыргыз адабий тилине мүнөздүү лингвистикалық жалпылыктар көрсөтүлгөн;
- Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгүндөгү сөздөр менен кыргыз тилиндеги сөздөрдүн фонетикалық, лексика-грамматикалық окшоштуктары конкреттүү факт-материалдардын негизинде иликтөөгө алынган;
- “Дивандагы” лексикалық мааниси өзгөрбөгөн жана лексикалық маанилери өзгөрүп кеткен сөздөр иргелип алынып, талдоого алынган;
- Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө орун алган атооч сөздөрдүн тематикалық топтору, мисалы, зат атоочтордан кесипчиликке байланышкан сөздөр, жаныбарлардын атальштары, астрономиялық түшүнүктөр, жер-суу жана географиялық атальштарга азыркы кыргыз тили менен карым-катьшы боюнча лексика-семантикалық анализ жүргүзүлгөн;
- “Дивандагы” атооч сөздөрдүн формалық же семантикалық жактан өзгөрүү өзгөчөлүктөрү иликтенип, алар азыркы кыргыз тилиндеги сөздөр менен салыштырылган;
- “Дивандагы” сөздөрдүн арасынан лексикалық маанилери азыркы кыргыз адабий тилиндеги маанилер менен дал келген жана маанилери адабий тилдеги маанисинен өзгөчөлөнгөн атооч сөздөр иликтөөгө алынган.

Диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу

Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” эмгеги, тагыраак, сөздүгү түрколологиянын башшаты катары да, тектештирме-тарыхый метод эң алгач ирет колдонулган эмгек катары да белгилүү. Автор топтогон материалдарынын негизинде түрк тилдери, диалектилери менен наречиелерин алгачкылардан болуп илимий негизде сыйкаттоого кадам койгон эмгек болуп эсептелет. Лингвистикалық, фольклористикалық, этнографиялық, тарыхый жана географиялық пландагы баалуу маалыматтарды берген бул эмгек ар кыл илимдердин, анын ичинде тил илиминин объектиси болуу менен, ар тараптуу жана системдүү изилдөө-талдоого алынышы зарыл экендиги талашсыз.

Бул сөздүктө түрк элдеринин тилдеринен, диалектилери менен наречиелеринен тандалып алынган 7500 лексикалық бирдик (сөз) камтылган. Алардын басымдуу бөлүгүн атооч сөздөр, тактап айтканда, негизинен, зат атооч сөздөр, ошондой эле сын атооч, сан атооч жана ат атоочтор түзөт. Аларда ошол доордогу түрк тилинин (тилдеринин) фонетикалық, лексика-семантикалық, грамматикалық өзгөчөлүктөрүн кыйла кеңири байкоого

болот. Алардын көпчулуктарынун өзөгү кыргыз тилине жакын экендиги буга чейин изилдөөчүлөр тарабынан белгиленип келген, бирок атайылап изилдөөгө алына элек болчу. Ошондой эле М. Кашкаринин сөздүгүндөгү лексикалык бирдиктер менен азыркы кыргыз тилиндеги лексикалык бирдиктердин ортосундагы тыбыштык, морфологиялык жана лексикалык, семантикалык трансформациялануу процесстери; байыркы уңгулардын азыркы кыргыз тилиндеги уңгуларга катыштыгы, алардагы сингармония маселелери да изилдөө предметин түзө электиги белгилүү.

М. Кашкаринин эмгегинdegи атооч сөздөр, алардын семантикалык (маанилик) жана формалык (тыбыштык) жактан азыркы кыргыз тилиндеги тилдик бирдиктерге катыштыгы маселесин, семантикалык же формалык өзгөрүүлөр, алардын себептерин изилдөө-талдоого алуунун кыргыз тил илими, тагыраак айтсак, лексикология, фонетика, лексикалык семантика, тилибиздин тарыхы, ошондой эле түркология үчүн мааниси чон.

Демек, Ж. Токошеванын изилдөөсүнүн темасынын **актуалдуулугу** Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгүндө орун алган атооч сөздөрдүн (унгулардын) азыркы кыргыз тилине катыштыгы канчалык даражада экени, формалык жана семантикалык шайкеш келүүлөр жана шайкеш келбестиктердин мунөзү, формалык жана семантикалык жактан өзгөрүүлөр жана ал өзгөрүүлөрдүн себептери лексика-семантикалык, грамматикалык планда салыштырылып, текстештирилип системалуу түрдө иликтөө-талдоого алына электиги менен шартталган.

3. Иштин илимий жыйынтыктары

3.1. Иштин диссертациялык изилдөөлөргө коюлуучу талаптарга жооп бере турган жаңылыгы. Ж. Токошеванын изилдөөсүндө Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө орун алган атооч унгу сөздөрдүн лексика-семантикалык жана айрым сандык көрсөткүчтөрүнүн аныкталышы; сөздүктөгү уңгулардын азыркы кыргыз тилиндеги шайкештиктеринин белгилениши, алардагы маанилик жылыштар жана өзгөрүүлөрдүн көрсөтүлүшү; эмгекте орун алган лексикалык бирдиктердин тематикалык топторуна кирген сөздөрдүн азыркы кыргыз тилинде орун алышынын аныкталышы жана алардын маани-маңызы кыргыз тили менен башка түрк тилдеринин факт-материалдары менен текстештирилип салыштырылышы; сөздөрдүн формалык (тыбыштык) түспөлүнө байланыштуу маселелердин: атооч сөздөрдө үндүүлөрдүн созулма жана кыска берилиши, сингармонизм мыйзамынын сакталышы жана сакталбашы, муундук түзүлүштөргө байланыштуу маселелердин алгач ирет системдүү түрдө иликтөөгө алынуусу жана алардан тишелүү тыянак, натыйжалардын чыгарылышы, ошондой эле изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынын негизинде 180 беттик тиркеменин

иштелип чыгышы иштин илимий жаңылыгын түзөт. Анын негизинде иште төмөнкүдөй илимий натыйжалар (жоболор) берилген:

1. Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгү азыркы түрк тилдеринин байыркы абалын тикелөөгө, ошол доордогу лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык бөтөнчөлүктөрүн билип таанууга чоң өбөлгө болот. Анда атоочтук уңгулардын эзелки көрсөткүчтөрү кенен чагылдырылган болуу керек.

2. Улуу окумуштуунун “Дивани-и лугат ат-түрк” эмгегинде катталган атоочтук уңгулар биздин тилге толук бойдон жетпеген болуу керек. Алардын айрымдары эскирип, колдонуудан чыгып, айрымдары эзелки маани-маңызын толук сактап же семантикалык өзгөрүүлөргө дуушар болуп, кайсы бирөөлөрү өзгөчө жаңы маанилерди кабыл алган болуу керек. Бул процессте троптор чоң кызмат аткаралат.

3. Сөздүктө катталган уңгулар өзүнчө категорияларга, топторго жиктелет. Мындай классификация байыркы атоолор үчүн да, жаңы атоолор үчүн да бирдей эле жүргүзүлөт. Бирок мындай семантикалык категориялардын саны, сапаты түрк тилдеринин айырмалуу эки доору үчүн бирдей болбайт. Азыркы тилдерде байыркы маани түрдүүчө бутакталыш, ажырап кеткендигин байкоого болот.

4. Байыркы түрк тилдериндеги уңгулардын тыбыштык турпаты азыркылардан айырмаланып турат. Кээде мындай өзгөчөлүк чектүү, бир тарааптуу, кээде толук мүнөздө байкалат. Эзелки тилдеги сөз менен мүчөлөрдүн ортосундагы тыбыштык ээрчишүү (ассимиляция) кайсы бир мисалдарда окшош, кайсы бир мисалдарда кескин ажырымдыкта жүрөт. Кыргыз тилиндеги сингармонизм өзгөчө морфонетикалык касиеттерге ээ.

3.2. Диссертацияда берилген ар бир илимий натыйжанын (жобонун) жана тыянак, корутундуунун негизделүү жана тастыкталуу даражасы.

1-жобо ынанымдуу, анткени Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгү азыркы түрк тилдеринин байыркы абалын тикелөөгө, ошол доордогу лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык бөтөнчөлүктөрүн билип таанууга чоң өбөлгө болору, анын ичинде анда атооч уңгулардын эзелки көрсөткүчтерү кенен чагылдырылганы Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгү боюнча буга чейин аткарылган тарыхый лингвистикалык, текстештирме-тарыхый пландагы илимий эмгектердеги көз караштардын, сөздүктүн материалдарынын жана кыргыз тилинин материалдарынын негизинде ачылып берилген.

2-жободо көрсөтүлгөндөй, М. Кашкаринин сөздүгүндө катталган атооч уңгулар биздин тилге толук бойдон жетпегендиги, алардын айрымдары

эскирип, колдонуудан чыгып, айрымдары эзелки маани-маңызын толук сактап же семантикалык өзгөрүүлөргө дуушар болуп, кайсы бирөөлөрү жаңы маанилерди кабыл алганы жана мындай процессте троптор (метафора ж. б.) чоң кызмат аткарғандыгы “Диван” боюнча буга чейин аткарылган лингвистикалык илимий эмгектердеги көз караштарга таянуу менен диссертанттын өзүнүн талдоолорунун жана жалпылоолорунун негизинде аныкталган.

3-жабо ынанымдуу, себеби “Диванда” орун алган уңгулар өзүнчө категорияларга, топторго жиктелери, мындай классификация байыркы атоолор үчүн да, азыркы атоолор үчүн да бирдей эле жүргүзүлөрү, бирок мындай семантикалык категориялардын саны, сапаты түрк тилдеринин айырмалуу эки доору үчүн бирдей болбай, азыркы тилдерде байыркы маани түрдүүчө бутакталып, ажырап кеткендигин байкоого боло тургандыгы диссертанттын өзүнүн изилдөөлөрүнүн жана факт-материалдардын негизинде көрсөтүлгөн.

4-жабодо туондурулган бүтүм, тактап айтканда, “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүк эмгегинде катталган байыркы түрк тилдериндеги уңгулардын тыбыштык турпаты азыркылардан айырмаланары, мындай айырмачылык кээде чектүү, бир тарааптуу, кээде толук мүнөздө байкалары, байыркы тилдеги сөз менен мүчөлөрдүн ортосундагы тыбыштык ээрчишүү (ассимиляция) кайсы бир мисалдарда окшош, ал эми кайсы бир мисалдарда кескин ажырымдыкта жүргөнү, ошондой эле кыргыз тилиндеги сингармонизм өзгөчө морфонетикалык касиеттерге ээ боло тургандыгы кыргыз тилинин, түрк тилдеринин фонетикасы боюнча эмгектердеги жобо, көз караштарга таянуу менен, сөздүктүн материалдарын кыргыз тилинин материалдарына салыштыруунун негизинде ачылып берилгендиктен, ынанымдуу деп эсептөөгө болот.

3.3. Теориялык жана колдонмо бағыттагы маселелерди чечүүдө изилдөөдөн алынган натыйжалардын наркы.

1-жабо жарым-жартылай жаңы, анткени Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүгү азыркы түрк тилдеринин байыркы абалын тикелөөгө, ошол доордогу лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык бөтөнчөлүктөрүн билип таанууга чоң өбөлгө болору М. Кашкаринин аталган сөздүгү боюнча түрдүү аспектидеги лингвистикалык эмгектерде орун алып келе жатат.

2-жабону жаңы илимий жабо деп эсептөөгө болот, себеби “Диванда” катталган атооч уңгулар биздин тилге толук бойdon жетпегендиги, алардын айрымдары эскирип, колдонуудан чыгып, айрымдары эзелки маани-маңызын толук сактап же семантикалык өзгөрүүлөргө дуушар болуп, кайсы бирөөлөрү

жаңы маанилерди кабыл алғаны жана мынданай процессте троптор (метафора ж.б.) чоң қызмет аткарғандығы бул иште алгач ирет аныкталған.

3-жобону жаңы деп саноого негиз бар, анткени “Диванда” орун алған уңгулар өзүнчө категорияларга, топторго жиктелери, мынданай классификация байыркы атоолор үчүн да, азыркы атоолор үчүн да бирдей эле жүргүзүлөрү, бирок мынданай семантикалык категориялардын саны, сапаты түрк тилдеринин айырмалуу эки доору үчүн бирдей болбой, азыркы тилдерде байыркы маани түрдүүчө тарамдалып, ажырап кеткендигин байкоого боло турғандығы факт-материалдардын негизинде бириńчи ирет белгиленип көрсөтүлгөн.

4-жобону жаңы деп санаса болот, себеби “Дивани-и лугат ат-түрк” сөздүк эмгегинде катталған байыркы түрк тилдериндеги уңгулардын тыбыштык турпаты азыркылардан айырмалары, мынданай айырмачылык кээде чектүү, кээде толук мұнөздө байкалары, байыркы тилдеги сөз менен мүчөлөрдүн ортосундагы тыбыштык ээрчишүү (ассимиляция) кайсы бир мисалдарда окшош, ал эми кайсы бир мисалдарда кескин ажырымдыкта жүргөнү, ошондой эле кыргыз тилиндеги сингармонизм кубулушу өзгөчө морфонетикалык касиеттерге ээ боло турғандығы аталған сөздүктөгү факт-материалдары менен кыргыз тилинин материалдарын алгач ирет системалуу салыштырып, текстештирип иликтөөнүн натыйжасында чыгарылған.

3.4. Квалификациялык белгилерге дал келиши.

- 1. Диссертациянын жыйынтыктарынын мұнөзу**
 - 1.2. Илим чөйрөсүнө жана темасына жарапша өлкөнүн экономикасы үчүн олуттуу мааниге ээ илимий жактан жаңы негизделген техникалык, экономикалык же технологиялык иштеп чыгууларды түшүндүрүү.
- 2. Диссертациянын жыйынтыктарынын жаңычылык деңгээли**
 - 2.1. Жыйынтыктары жаңы деп эсептелет.
- 3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу**
 - 3.2. Жогору.
- 4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы**
 - 4.2. Тема тармактык программага, илимдер академиясынын же мекеменин тематикалык планына кирет.
- 5. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу деңгээли**
 - 5.3. Тармактын масштабында.
- 6. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кецири пайдалануу боюнча сунуштар**

6.1. Кеңири пайдаланууну талап кылат.

4. Иштин ички биримдигин жана тиешелүү актуалдуу проблеманын, теориялык жана прикладдык милдеттердин чечилишинен алынган жыйынтыктардын баалоо.

Ж. А. Токошеванын диссертациялык изилдөөсү азыркы кыргыз тил илими үчүн актуалдуу маселелердин бирине, тагыраак айтканда, Махмуд Кашкаринин “Диван-и лугат ат-түрк” сөздүгүндө орун алган атооч уңгу сөздөрдүн лексика-семантикалык маанилеринин кыргыз тилиндеги ошондой сөздөрдүн лексика-семантикалык маанилерине катышын, алардагы маанилик жылыштар жана өзгөрүлөрдү аныктоого, зат атооч сөздөрдүн лексика-тематикалык топторун классификациялоого, сөздөрдүн формалык (тыбыштык) түзүлүшүнө байланыштуу маселелерди: атооч сөздөрдө үндүүлөрдүн созулма жана кыска берилиши, сингармонизм мыйзамынын сакталышы жана сакталбашы, формалык жактан азыркы кыргыз тилиндеги тиешелүү сөздөргө шайкеш келиши же шайкеш эместиги маселелерин кыргыз тилинин материалдары менен салыштыруунун негизинде иликтөөгө арналган. Чыгарылган жыйынтыктар өз ара байланыштуу, логикалуу жана ырааттуу.

Диссертация аталган маселе боюнча ички бүтүндүккө ээ болгон бир катар илимий жаңы жыйынтыктарды, жоболорду камтыйт жана аларды автордун кыргыз тил илимине кошкон жеке салымы катары кароого болот. Проблемаларды чечүүнүн сунуш кылышкан ықмалары (методдору жана методологиясы) жетишерлик даражада аргументтелген.

Иштеги 1-бапта илимий изилдөөнүн негизги концепциясы, теориялык-методологиялык негиздери боюнча маалыматтар берилип, 2-бапта методдору жана материалдары аныкталган, ал эми 3-баптын мазмунун изилдөөнүн негизги жыйынтыктары түзгөн.

5. Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси.

Изилдөө ишинен алынган корутунду пикирлер, тыянак-натыйжалар, теориялык материалдар жана негизги жоболорду билим берүүчүлүк максатта жана бул багыттагы кийинки изилдөөлөрдө теориялык-методологиялык жана колдонмо практикалык планда пайдалануу сунушталат. Тактап айтканда, филологиялык факультеттерде лексикология, фонетика, кыргыз тилинин тарыхы, түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы, түркология ж. б. боюнча адистик жана тандалып окулуучу сабактарды өтүүдө, ошондой эле аталган багыттар жана Махмуд

Кашкаринин сөздүгү боюнча лингвистикалык түрдүү аспектидеги изилдөөлөрдө колдонууга болот.

6. Диссертациянын негизги жоболору, натыйжалары жана корутундуларынын жарыяланышы, тастыкталышы. Изилдөөнүн мазмуну боюнча республикалык жана эл аралык илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар жасалган. Изилдөөнүн жыйынтыктарын чагылдырган жалпы 15 макала жарык көргөн, анын ичинде 6 макала РИНЦ системасында катталган журналдарда, 9 макала КР УАКнын тизмесине кирген басылмаларда жарыяланган. Алар төмөнкүлөр:

1. Токошева, Ж. Махмуд Кашкари – түрк элдеринин орто кылымдагы чыгаан окумуштуусу [Текст] / Ж. Токошева // ОшМУнун жарчысы. - 2012. - №2. - 149-151-бб.
2. Токошева, Ж. Махмуд Кашкари-Барсканинин “Дивану лугат ат-турк” эмгегиндеги бир муундуу сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // ИСИТО II Эл аралык илимий-практ. конф. материалдары. - Бишкек, 2013. - 184-187-бб.
3. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Дивану лугат ат-турк” эмгегиндеги муундук түзүлүштөр [Текст] / Ж. Токошева // Ж. Баласагын ат. КУУнун жарчысы. - 2014. -242-247-бб.
4. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Дивану лугат ат-турк” эмгегиндеги маанилери өзгөрүп кеткен сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // Ж. Баласагын ат. КУУнун жарчысы. - 2014. -247-251-бб.
5. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Дивану лугат ат-турк” эмгегинин түрк тилдерине которулушу жана иликтелиши [Текст] / Ж. Токошева // ОшМунун жарчысы. - 2014. - №2. - 49-52-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=30677777>.
6. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Дивани лугат ат-турк” эмгегиндеги маанилери өзгөрбөгөн сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // ОшМУнун жарчысы. - 2014. - №3. - 78-83-бб.
7. Токошева, Ж. Лексика из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-турк» и ее функционирование в современном кыргызском языке / [Текст] / Ж. Токошева // Проблемы современной науки и образования. - Иваново. - 2018. - №40. - С.75-78. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27693291>.
8. Токошева, Ж. К истории изучения астрономических, метеорологических понятий и времен года из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-турк» в проекции на кыргызский язык [Текст] / Ж. Токошева // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - №3(70). - Новосибирск, 17 марта 2017. -С. 64-69. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28765177>.

9. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Дивани лугат ат-түрк” эмгегинdegи кээ бир жер-суу аталыштарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу [Текст] / Ж. Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2018. - №9. - 127-136-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37030567>.
10. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Диван-и лугат ат-түрк” эмгегинdegи кол өнөрчүлүккө байланышкан сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2018. - №4. - 137-141-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37030565>.
11. Токошева, Ж. Использование долгих гласных Махмудом Кашгари в своем труде «Дивани-и лугат ат-турк» и точки зрения о них в сегодняшний день [Текст] / Ж. Токошева // НИЦ МИСИ XII международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике». - Москва, 2019. - С. 3-12. <https://conference-nicmisi.ru/>.
12. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин “Диван-и лугат ат-түрк” эмгегинdegи кээ бир жылкы аттарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу [Текст] / Ж. Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2020. - №7. - 276-280-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45586239>.
13. Токошева, Ж. Сходство значений слов, связанных с сингармонизмом в кыргызском языке и в труде Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-Турк» [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск. - 2020. Т.6. - №9. - С.429-434. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/58/>.
14. Токошева, Ж. Названия птиц в произведении «Диван лугат ат-турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск. - 2021. Т.7. - №3. - С.389-395. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44884219>.
15. Токошева, Ж. Названия продуктов питания в произведении Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск. - 2021. Т.7. - №4. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45658748>.

7. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши.

Авторефератта диссертациянын негизги мазмуну, жалпысынан, кыскача чагылдырылган; структуралык жактан дал келет.

8. Диссертациялык иштин мазмунунда байкалган кемчиликтер.

Жогоруда айтылгандар менен катар, диссертациялык иш боюнча биз байкалган айрым жагдайларды сунуш, сын-пикир катары көрсөтө кетүүнү

туура көрдүк. Алардын бир катары иштин мазмунуна, бир катары техникалык тарабына, таризделишине тиешелүү.

1. Коргоого коюлуучу 1-2-жоболордун туюндуруулушун кайра кароо зарыл. Алардагы *атоочтук* уңгулардын эзелки көрсөткүчтөрү кенен чагылдырылган болуу керек; эмгекте катталган *атоочтук* уңгулар биздин тилге толук бойdon жетпеген болуу керек, ...жаңы маанилерди кабыл алган болуу керек деген формада берүү божомол маанисин туюндурат. Ал эми илимий жобо так констатация формасында болууга тийиш.
2. Изилдөө жыйынтыктарынын апробацияланышы боюнча маалыматтарда иш боюнча баяндама жасалган конференциялар тууралуу толугураак маалыматтар (конференциянын атальышы, өткөн жери, убактысы ж. б.) берилгени алгылыктуу.
3. Иште *атоочтук* жана *атооч* лингвистикалык терминдерин дифференциялап колдонуу зарыл. Атооч түшүнүгүнө тиешелүү көз караштарды атоочтук менен берүүгө болбойт, анткени атоочтук термин-түшүнүгү менен башка грамматикалык категория – этишин өзгөчө формасы аталат.
4. Айрым учурларда айтылган теориялык көз караш, пикир менен ага берилген иллюстрациялык мисал туура келбей калган жагдайлар орун алган. Мисалы, 66-б. кыймыл атооч жсаоочу -oo, -uu мүчөлөрү тууралуу айтылып, мисал катары катуу (сын атооч), аруу (сын атооч), элүү (сан атооч) көрсөтүлөт; 82-б. *аркак*, кудук сөздөрүндө сөз аягында *г* тыбышы *к* тыбышына өткөн эмес; 83-бетте *qut*, *qum*, *qul*, *qarizan*, *qunduz* сөздөрүндө да *г* тыбышы *к* тыбышы менен алмашпаган; 83-б. айрым мисалдар тыбыштык альтернациянын эмес, метатезанын көрүнүшү ж.б.
5. 85-бетте $\Gamma+C$, 86-бетте $\Gamma+C+\Gamma$, $C+\Gamma+C+\Gamma+C+\Gamma$ ж. б. белгилөөлөр алгылыксыз. Үндүү жана үнсүздөрдү мындай белгилөө лингвистикада кабыл алынган V (үндүү), C (үнсүз) түрүндө болууга тийиш.
6. 99-101-бб. айрым сөздөрдү эскирген, колдонуудан чыккан сөздөр катары эсептөөгө кошуулуга болбойт, мисалы, *даван* (*дабан*), *жарп*, *эши*, *бөрк*, *ирк* (*ирик*), *уртук*. Аталган сөздөр азыр деле кыйла активдүү колдонулат.
7. Диссертациянын жана авторефераттын текстинде орфографиялык, пунктуациялык, стилистикалык айрым бир мүчүлүштөр кездешет. Мисалы, сызыкча (тире) менен дефис айрым учурларда дифференцияланбай же алмашылып колдонулушу; байламталардан кийин үтүр коюлушу; киринди сөздөрдүн же конструкциялардын үтүр менен ажырталбашы ж. б.

9. Диссертациянын Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча жобосуна дал келиши.

Жалпысынан, Жамила Аттокуровна Токошеванын филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган “Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” деген темадагы диссертациялык ишинин темасынын актуалдуулугун, кыргыз тил илими, асыресе, кыргыз тилинин тарыхы үчүн зарылдыгын, алынган тыянак-натыйжаларынын далилдүүлүгүн, илимий жаңылыгын жана теориялык, практикалык жактан маанисин эске алыш, Д.10.24.700 диссертациялык кеңешке 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча коргоого кабыл алууга негиз бар деп эсептейбиз.

10. Ж. А. Токошеванын диссертациялык иши үчүн сунушталган жетектөөчү мекеме жана расмий оппоненттер.

Ж. А. Токошеванын 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган “Махмуд Кашкаринин “Дивани-и лугат ат-турк” сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы” деген атальштагы диссертациялык ишине жетектөөчү мекеме катары Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин гуманитардык факультетинин филология бөлүмү сунушталат. Дареги: 720044, Бишкек шаары, Жал кичи району, Тыналиев көчөсү, 30-43.

Расмий оппоненттер катары төмөнкүлөр сунушталат:

Абылкеримова Аида Эсенгуловна – филология илимдеринин доктору, К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын профессору.

Эмгектери:

1. Тил илими: 1-бөлүк. Илимий таанып-билүү жана тил илиминин тарыхы (окуу-методикалык жана илимий-теориялык басылма). - Бишкек, 2020. - 27,3 б.т. (авторлош).

2. Тил илими: 2-бөлүк. Тил илимидеги жаңы багыттар (окуу-методикалык жана илимий-теориялык басылма). - Бишкек, 2021, -15,75 б.т. (авторлош).

3. “Тилдик норма” жана “адабий норма” түшүнүктөрүнүн карым-катышы // Наука и новые технологии. - 2023. - №12. - 3-7-бб.

4. Тилдеги стандарттуу эмес лексиканы изилдеп үйрөнүүнүн айрым маселелери // Наука и новые технологии. - 2023. - №12. - 8-11-бб. (авторлош).

5. Кыргыз тилиндеги элестүү этиштерди изилдеп үйрөнүүгө байланыштуу айрым маселелер // КР УИАнын кабарлары – Известия НАН КР. - Бишкек: Илим, -2024. - №4. - 44-47-бб.

2. Кочорова Гүлумкан Осмоновна – филология илимдеринин кандидаты, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу.

Эмгектери:

1. Төлөгөн Касымбековдун “Сынган кылыч” романындагы сөзмөрлүккө, чечендикке байланыштуу колдонулган фразеологизмдердин стилдик маанилери // Dr. Sevil Piriyeva Karaman Ankara üniversitesi türkiye asead 11. uluslararası sosyal bilimler sempozyumu. - Анкара, 2024.

2. Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романындагы адамдын оор абалын туюнтурган фразеологизмдердин стилистикалык кызматы // Казахский национальный университет имени аль-Фараби. ISBN 978-601-7666-79-8. -2024.

3. Т. Касымбековдун ”Сынган кылыч” романындагы эки жүздүүлүктүү, сарандыкты, ичи тарлыкты, шалаакалыкты, кенебестики билдириген фразеологизмдердин стилистикалык коннатациясы // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2024.

Эксперттик комиссиянын мүчөсү,
филология илимдеринин доктору,
К. Тыныстанов ат. Ысык-Көл
мамлекеттик университетинин
кыргыз тили жана адабияты
кафедрасынын профессору

А. Э. Абыкеримова

14.04.2025-ж.

**Эксперттик комиссиянын мүчөсү А. Э. Абыкеримованын колун
тастыктаймын**

Д 10.24.700 диссертациялык
көңештин окумуштуу катчысы,
филология илимдеринин доктору

С. К. Карапаева

Ж. Баласагын ат. КУУнун
КБ башчысы



А. Жайнакова